



Физика кабинетинде техникалык-коопсуздуқ эрежелеринин сакталышы жөнүндө нускама

1.1. Бул берилген нускамалардың сакталышы боюнча иштерди жүргүзүү физика сабагынан берген мугалимдердин жоопкерчилигине коюлат.

1.2. Окуучуларга төмөнкү иштерди аткарууга тыюу салынат:

- мугалимдин уруксатысыз приборлорду ордунан жылдырууга;
- телефон жана башка күнүмдүк электр приборлорун заряддоо үчүн розеткаларга туташтырууга;
- мугалимдин уруксаты жок интерактивдүү панелди колдонууга;
- лабораториялык бөлмөгө кириүгө.

1.3. Сабактын баштальшында окуучулардың милдеттери:

- кабинетке мугалимдин уруксаты менен кириүү;
- өзүнүн ордуна олтуруу;
- мугалимдин уруксатысыз электр жабдууларын күйгүзбөө;
- зарыл учурда электр розеткаларын колдонууда этият болуу.

1.4. Сабактын журушундө окуучуларга тыюу салынат:

- нымдалган кол жана кийим менен иштөөгө;
- мугалимдин көрсөтмөсүнөн сырткары иш аткарууга;
- өз алдынча электр жабдууларын колдонууга;
- өз алдынча бузулган же иштен чыккан техникины ондоого.

1.5. Сабак аяктаганда окуучунун милдеттери:

- электр жабдууларын ток булагынан ажыратуу;
- иштөө орундарын иретке келтирип, мугалимдин уруксатысыз чыгыш кетпөө.

2. Кооптуу учурлардын жаралышын алдын алуу боюнча талаптар:

- физика кабинетинде бардык окуучулар техникалык коопсуздук боюнча атайын инструктаж менен таанышууга милдеттүү;
- физика кабинетинде окуучулар жүрүм-турум эрежелерин, эмгек, эс алуу нормаларын, мугалимдин көрсөтмөлөрүн туура жана так сактоого тийиш;
- кабинetteтте окуучуларга терс жана зыяндуу таасирин тийгизүүчү факторлор болбоосу керек(м.: өткөргүчтөрдүн ачык жерлери, курч жана өткүр буюмдар ж.б.);
- кабинetteтте окуучулар жаракат алса, өзү жаман сезсе алгачки медициналык жардам көрсөтүү үчүн керектүү болгон медкаменттер менен толукталган медициналык аптечка болууга тийиш;
- окуу кабинеттеги тазалык, окуучунун өздүк гигиенасы, класстын санитардык гигиеналык нормалары сакталышы зарыл;
- кабинetteтте өрт коопсуздугунун эрежелери, өрт коопсуздугуна каршы өрт өчүргүч(огнетушитель) болуш керек;
- лабораториялык иштерди аткарып жатканда кандайдыр бир жыт, үн, жаркыроолор байкалса дароо мугалимге билдирилиши керек;
- окуучулар арасында тартип бузулар болсо коопсуздук эрежелери туура, так аткарылбаса, плансыз кайра инструктаж өтүлүүсү зарыл.

3. Физика кабинетинде кооптуу абалдардын таасир этишин болтурбоого же азайтууга карата төмөнкүдөй каражаттар болуусу шарт:

- мугалимдин санитардык-гигиеналық жана техникалық коопсуздукту сактоого ылайык атайын кимиймдердин болуусу;
- физика кабинетинин аянттары 66м.кв., лабораториялары 15 м.кв. кем болбоосу;
- кабинетте техникалық коопсуздук чөнөмдеринин сакталышы боюнча каттоочу журналдардын сакталышы боюнча журналдын болушу;
- физика кабинетинде аптечкалардын болушу.

4. Физика кабинетидеги (лаборатория) аптечкаларындагы медикаменттердин тизмеси:

1. Бинт;
2. Вата;
3. Медициналық кайчы; \
4. 3-5 % түү (спирттеген) йод тундурмасы;
5. Күйүккө колдонуучу мазь;
6. 2 % түү бор кислотасының аралашмасы;
7. Нашатырдык спирт;
8. Бор вазелин;
9. Калий тузу;

Аптечка медициналық пункттун көзөмөлүндө болот.



Технология кабинетиндеги кийим тигүүчү машинада иштөөдөгү санитардык - гигиенаналык талаптар жана коопсуздук эрежелери.

Санитардык – гигиеналык талаптар.

1. Жумуш иштелүүчү жерге жарык сол тараптан же алдынан тийүүгө тийиш.
2. Машинанын жанында отурганда түз, отургучка толук отуруп, денени жана башты бир аз алдыга эңкейтүү керек.
3. Отургуч ийненин тушуна коюлууга тийиш.
4. Иштеп жаткан киши менен машиненин ортосундагы аралык 10-15см болууга тийиш
5. Буттун таманы жерге же таканчыка бүтүндөй таянууга тийиш.

Коопсуздук эрежелери

1. Чач бир байлам жоолуктун алдына, ал эми көкүрөкө алжапкыч кийилиши керек.
2. Машинада башка буюмдар жатпоого тийиш.
3. Иштөөнүн алдында буюмдарда төөнөгүч же ийнүе калып калбагандыгын текшерүү.
4. Машинанын кыймылдан жаткан бөлүктөрүнө жакын иңкейбөө.
5. Колдун туура абалына көз салуу

Жумуш иштелүүчү жерге жарык сол тараптан же алдынан тийүүгө тийиш. Машинанын жанында отурганда түз, отургучка толук отуруп, денени жана башты бир аз алдыга эңкейтүү керек.

Отургуч ийненин тушуна коюлууга тийиш.

Иштеп жаткан киши менен машиненин ортосундагы аралык 10-15см болууга тийи

Ийне, төөнөгүч, кайчы менен иштөөдөгү коопсуздук эрежелери.

1. Ийнелерди жана төөнөгүчтөрдү ийне салгычта сактоо. Оймок менен тигүү.
2. Сынган ийнени таштабастан, ал үчүн атайын жасалган күтүгү салуу.
3. Кайчыны белгилүү жерде-кайчы койгучта же жумушчу кутуда сактоо.
4. Кайчынын жаактарын жаап, иштөөчүдөн окчун коюу.
5. Бирөөгө бергенде жабылуу жактарынан кармап сунуу.

Электр үтүгү менен иштөөдөгү коопсуздук эрежелери.

1. Үтүк менен иштөөдөн мурун зымынын бузууга жоктугун текшерүү.
2. Үтүктү электр тармагына туташтырууда жана ажыратууга вилканын тулкусунан кургак кол менен кармап туташтырышат жана ажыратышат.
3. Үтүктү астына койгуч таканчыка коюу.
4. Үтүктүн таманы зымына (проводго) тийбөөсүнө көз салуу.
5. Үтүктү иш бүткөндөн кийин электр тармагынан ажыраттуу.

Хисенд хабибетиңде шимтөсүнүн

техникалык көспөүүзүүлүк эрежесөрөй.

1. Кисимшок заттож кал менен көрмөлөк, алардан даасын тааттож техникерчүү байдыт.
2. Заттож чоңтож бинчудо ишишти бөлжке чоңтож алоң барбоо көрек, алткени буу жана газ дей алуу чоңдорук дүчүлүктүрүшүнүн шимкүнү. Чоңтож бинчү чүч ишиштиниң розунан алаакан менен бөлгүү көздөй чөлчүү көрек.
3. Муга ишидик көрсөтмөсүн чек озукторго бейчиңиз заттардог арасашторм болота.
4. Тажрой болардог аткарууда заттож аз чүчүшүн алоң пайдаланыла. Лабораториялоск шимтердег заттак аз саңа алуу сүнүүн эмишсе, алда камчы заттак балбасы менен жисимшок төшүр кашоктож 1/4 болупчук гана алоңса. Аз эми спектркүмтөнүп пипетка же айнек спирт менен 1-2мл алуу көрек.
5. Кисломолар генона желигер менен шимтөнүнде ото эмиш болупчада. Аюл желинг көсөт. Кокустук кислома же желинг калып, же кийинчүм тишик көмөс, сүнүнүн көп алоңдан зарроу жүчүлүлөт.
6. Кисломоларга сүнүн арасаштормаңда даңында тоюнку эрежески эзбірле сактаманыла. Кисломолар сөзүлтөн, сүргө жасын күчөп, сүнүнүк алоңторгын арасаштормын түрүү көрек, теске-рийинчүм жасоого балбасыт. Кислома тагор-ран көмөл көлүмдердө, бөмбөндерди же кийинчидерди күйчүзүл жиберүчүдөк сактаманчук көрек.
7. Даңына лабораториялоск таат ишишти жана дие мирилиген сүнүн пайдаланыла.
8. Заттардог жаңылардог тааттар салынсан ишиштерге салбагына женона күйбашыла.
9. Спирт шашок генона зектр осомтогтаторгын пайдаланыла шимтөнүн тоюнку эрежесөрди сактаманыла.
- Спирт шашок күйчүчү чүчүн кийинчеки шашоктардын сөзүн алоң көшиш.
- Спирт шашок пайдаланыла алоң балбасы шашок менен күйчүчүчүн балбасыт, алткени спирт күнүнүн көмөл, орт тогтолук көмөлии ажтонаш;
- Спирт шашокни жасоноң огурууч чүчүн, алоң калкак менен гөбүү көрек.
10. Зектр осомтогтогондук таршиска кашчудан шурда алоң алоң алоң жиедарланыла калтамолар болупчук жекеңиң техникерчи.
11. Зектр осомтогтогондук таршиска кашкож үбактож асоганын зарроу шашинчүмдөн башынчес, бул чөнчүнүн биштирүшүнүн жана шимтөнүн бирбөгүш.

Казанский технический
техникум
Министерства образования и науки Республики Татарстан
академии



1. Нужен мокрый блокнот для письма
какафса отчуждения недвижимости.
2. Делайтесь мокрый блокнот для письма
на бланк толчка отчуждения недвижимости
вместе с ксероксом толчка отчуждения.
3. Переведите концепцию макета отчуждения
недвижимости блокнот.
4. Нужен блокнот для письма
на бланк толчка отчуждения недвижимости
блокнота.
5. Нужен мокрый блокнот какафса
отчуждения недвижимости
толчка отчуждения.
6. Какафса блокнот макета отчуждения
недвижимости блокнота.
7. Казанский технический техникум.
8. Какафса отчуждения блокнота.

Конечно же не забудьте блокнот!